

**Акматбек Жаманбаев атындагы толук эмес  
ортос мектебинин**

**Күзәтчүнүн милдеттери**

1. Кароолчу жумушчулардын категориясына кирет.
2. Кароолчу кызматына билими жана иш стажы боюнча талаптарды көрсөтпөстөн кабыл алынат
3. Кароолчу директор тарабынан ишке алынат жана бошотулат.
4. Кароолчу билиши керек;
  - а) кызмат орду боюнча атайын (кесиптик) билими:
    - кирүүнү башкаруу боюнча позиция жана нускама;
    - материалдык баалуулуктарды алып чыгууга жана алып чыгууга же окуу жайга барууга талонго кол коюуга укугу бар адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү;
    - объекттерди коргөө боюнча эрежелерди жана нускаманы
    - коргулуучу объекттин чек аралары;
    - администрациянын өкүлдөрүнүн жана милиция бөлүмчөсүндөгү кезметчинин телефондору. б) уюмдун кызматкеринин жалпы билими:
      - эмгекти коргоо, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча жоболор; - жумуш ордунда ишти сарамжалдуу уюштуруу үчүн аткарылуучу иштердин (kyzmat көрсөтүүлөрдүн) сапатына талаптар;
      - өнөр жай сигнализациясы.

5. Каюолчу өз ишинде тәмәнкүлдердү жетекчилікке алат:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
- мектептін уставы;
- мектеп директорунун буйруктары жана буйруктары;
- бул кызметтүк мунездеме;
- уюмдун ички эмгек тартибинин залежелерин;

6. Каюолчу түздөн-түз орун басарга баш ийет.

а) Атайын (көсиптик) кызметтүк милдеттери: мектептін кире бершиндеги дежур:

7. Каюолчу жок болгон мәзгилде (иш сапарда, каникулда, сооруп калганда ж.б.) анын милдеттерин мектеп директору дайындалған каюолдун милдетин аткаруучу аткарат.

белгиленген тартипте тиешелүү укуктарга, милдеттерге өз болот жана өзүнө жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат.